

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ, ИЛИМ ЖАНА ЖАШТАР  
САЯСАТЫ МИНИСТРЛIGI

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

(И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети –  
төңүштүрүүчүсү)

Д 13.05.302. Диссертациялык көнөшү

Кол жазма укугунда  
УДК 494. 3: 371.3: 370.186

НАЗАРБЕКОВА КҮКҮН

ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИ БОЮНЧА ӨТКӨРҮЛҮҮЧҮ  
КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ЖУМУШТАР

13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили)

Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты

Бишкек – 2006

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Иш Ж.Баласагын атындағы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасында аткарылды

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин кандидаты,  
доцент Ж.А.Чыманов

Расмий оппоненттер: педагогика илимдеринин доктору,  
профессор Б.Ө.Өмүралиев,

педагогика илимдеринин кандидаты  
профессор С.Ү.Үсөналиев

Жетектөөчү мекеме:  
Х.Карасаев атындағы Бишкек  
гуманитардық университети  
Кыргыз тили кафедрасы, социалдық  
иштер, психология жана педагогика, кафедрасы

Диссертациялык иш 2006-жылдын 16 06 саат 16


Кыргыз билим берүү академиясынын (төң уюштуруучусу – И.Арабаев атындағы КМУ) алдындағы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д13.05.302. диссертациялык көңештин жыйынында корголот.

Дареги: 720040, Бишкек шары, Эркиндик проспекти, 25.

Диссертациялык иш менен Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китеңканасынан тааныштууга болот.

Автореферат 2006-жылдын 16 06 таркатылды.

Диссертациялык көңештин окумуштуу катчысы,  
педагогика илимдеринин кандидаты, улук  
илимий кызметкер

  
Ибраева Н.И.

Жалпы эле билим берүү адам коомунун жашоо-турмушунун составдык бөлүгү катары анын абалын жана келечекке кам көрүүсүн чагылдырып турган күзгү болуп саналат. Кандай гана билим берүү болбосун анын өзөгүн эне тилди окутуп үйретүү маселеси түзүп, ал аркылуу, аны өздөштүрүү аркылуу жалпы билим берүү процессинин деңгээли аныкталып турараы белгилүү. Анткени эне тил билим берүүнүн бир предмети катары гана эмес, жалпы эле билим берүүнүн негизги жана бирден-бир каражаты да болуп саналат. Демек, эне тилин окутууну уюштуруу, аны жакшыртуу, еркүндөтүү боюнча жасалган ар бир иш-аракет жалпы билим берүү процессине өз таасирин тийгизет. Эне тилди окутууга коюлуп жаткан бүтүнкү талаптар сабак процессин жакшыртууну, сабакты, мектептен тышкаркы иштерди, кошумча билим берүүнү еркүндөтүүнүн зарылдыгын айгинелеп турат.

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамында: “Балдарга, өспүрүмдөргө жана жашгарга кошумча билим берүү мектептен тышкаркы, мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, мектептерде жана кошумча билим берүүчү башка уюмдарда ишке ашырылат, инсандын аңдал-билигү жана чыгармачылыкка болгон умтулуусун өнүктүрүү, инсандын коомдун жана мамлекеттин талаптарын көздел, кошумча билим берүү программаларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ишке ашырууну камсыз кылат жана ыктыярдуу башталышгарда жүзөгө ашырылат”, -деп<sup>1</sup> өзүнчө статья (17) менен кошумча билим берүү маселеси каралып, андан көрүнүп тургандай, мындай билим берүү ыктыярдуу жүргүзүлөрү көрсөтүлгөн.

Аталган мыйзам жана башка мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган чечимдер, билим берүүнүн жаңы концепциялары, стандарттары жалпы билим берүүчү мектептерде окутуулуп жаткан предметтерди, анын ичинде, кыргыз тилин окутууну жаңы баскычка көтөрүү талабын койду. Эне тилди окутуунун негизги максаты улуттук тил аркылуу улуттук жетишкендиктерди жана баалуулуктарды аңдал-билигү, сактоо жана жаңылоо, улуттук маданият, элдик каада-салт, ыймандык жана эстетикалык дөөлөттөрдү сактоо менен бирге эне тилинде эркин, так жана жеткиликтүү кылыш өз оюн айта билүүгө, жаза билүүгө өспүрүм жаштарды үйретүү болуп калды. Эне тилин мыкты өздөштүрүү аны оозеки жана жазуу кебинде ыктуу колдоно билүү руханий – өнүгүүнүн да кубаттуу фактору болот. Бекеринен, эне тилди улуу дидакт К.Д.Ушинский мектеп да, кигеп да болбогон замандан бери жашгарды тарбиялап келе жаткан элдик улуттук устат катары баалаган эмес. Эне тилди

<sup>1</sup> Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы //Эркинтоо, 2003, 13-май.

мыкты билбей туруп таанып-билиүү, өнүгүү процесстери болушу мүмкүн эмес. Анткени тип ойлоо, өнүгүү менен ажырагыс байланышта болот.

Көрсөтүлгөн максаттарга жетүүдө негизги роль кадимки сабакка тишелүү. Бирок, бул ишмердүүлүктө сабактан тышкаркы иштер да маанилүү роль ойноң, ал билим жана таалым-тарбия берүүнүн ажырагыс составдык болтугү болуп саналат. Билим берүүнүн өзү – комплекстүү мамиле кылууну талап кылган процесс.

Ал процесс сабакты, андан тышкарлы иштерди, массалык-маданий иш-чараларды ж.б. өз ичине камтыйт. Демек класстык сабакты классстан тышкаркы иштер менен органикалык байланышта, биримдикте жүргүзүү өзгөчө мааниге ээ. Бул биримдикти туура уюштуруу жана жүргүзүү өспүрүмдердүн чыгармачылыгын, өз алдынчалуулугун өркүндөтүүгө, инсан катары өнүгүүсүнө ынгайтуу өбөлгө түзөт. Мындағы негизги кыйынчылык ар бир окуучунун жеке кызыкчылыгы, индивидуалдуу өзгөчөлүгү, максат-мүдөөсү менен жүргүзүлүүчү иштерди айкалыштыра алууда пайда болот. Ушул өзгөчөлүккө ылайык группалык, массалык же индивидуалдуу иш-чаралар жүргүзүлүп, аларга педагогикалык таланттарга жараша мамиле кылуу зарылдыгы бүгүнкү күндө алдыңыз планга чыкты.

Кыргыз тили боюнча иштелүүчү классстан тышкаркы иштердин эне тилди окутуудагы, жалпы эле билим берүүдөгү барк-баасы, мааниси толук таанылып, атайдын көнүл бурулса да кыргыз тилин окутуунун методикасы илим инде бул маселе атайдын илимий-методикалык изилдеөнүн объектисине алынбай келди. Методикадагы бул абал илимдин өзүнө да, кыргыз тилин окутуу процессине да өзүнүн терс таасирин тийгизип келди.

Кыргыз тилин окутуунун методикасындағы бул абал жана ага ылайык мектеп практикасында классстан тышкаркы иштерди жүргүзүү жумуштары көндири жайылбагандыгы аталған теманын актуалдуулугун аныктады.

**Диссертациялык иштин темасы** “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндөгү” (2003), Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндөгү (2004) мыйзамдарынын таланттарына ылайык ишгелип чыккан “Кыргыз тилин окутуунун методикасы” типтүү программасы менен түздөн-түз байланышта, анын таланттарына шайкеш келет. Кыргыз тили боюнча азыркы өндүрүштөгө орто мектептердин окуу программасынын таланттарын турмушка ашырууга көмөк берет.

**Изилдеөнүн объектиси** - жалпы билим берүүчү орто мектептерде кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүү процесси.

**Изилдеөнүн предмети** - кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүүнүн педагогикалык-дидактикалык негиздери, аларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн мазмуну жана формалары.

**Изилдеөнүн максаты** – кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчү классстан тышкаркы иштердин алда канча алгылыктуу формаларын, мазмунун аныктоо, аларды уюштуруунун жана жүргүзүүнүн эффективидүү ык-жолдорун ишгеп чыгып, сунуш кылуу, алар аркылуу окуучуларды эне тилди үйрөнүүдөгү таанып-билиүү, өздөштүрүү жана колдонуу ишмердүүлүктөрүн активдешгирүү.

**Изилдеөбүздүн максатына ылайык ага төмөнкүдөй илимий божомолдоолор (гипотеза) коюлду.** Кыргыз тили боюнча өткөрүлүүчү классстан тышкаркы жумуштар:

- кыргыз тили боюнча билим берүүнүн сабактан кийинки негизги формасы катары толук таанылганда;
- кыргыз тилин үйрөтүү процессиндеги анын ролуна маани берип, классстан тышкаркы жумуштардын максат-мүлдөттери толук аныкталып, такталганда;
- классстан тышкаркы жумуштарды уюштуруунун принциптери толук камтылганда;
- классстан тышкаркы жумуштардын формалары жана мазмундары алдын ала ишгелип чыкканда гана бул бағыттагы жумуштар күткөн натыйжалыктың таралышын аныктады.

Коюлган максатка жана гипотезага жетүү үчүн иликтөөгө төмөнкүдөй мүлдөттер коюлду:

- кыргыз тилинен билим берүү процессинин бир бөлүгү катары классстан тышкаркы иштердин билим жана таалым-тарбия берүү процессиндеги мааниси жана ролун аныктоо;
- мындаи иштердин психологиялык жана методикалык негиздерин илкөө;
- классстан тышкаркы иштерди уюштуруунун принциптерин аныктоо;
- мындаи иштердин болжолдуу мазмунун жана структурасын ишгеп чыгуу;
- алардын алгылыктуу жана ийкемдүү деген формаларын аныктоо;
- классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн технологиясын ишгеп чыгуу;
- классстан тышкаркы иштердин айрым формаларынын үлгүлөрүн сунуш кылуу;
- классстан тышкаркы жумуштарды өткөрүү аркылуу окуучулардын байланыштуу кебин өркүндөтүүгө өбөлгө түзүү.

**Иштин илимий жаңылыгы.** Диссертациялык иште кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жүргүзүлүүчү иштердин жол-жоболорун, проблемаларын бириңчи жолу иликтөөгө комплекстүү мамиле жасалып, аны уюштуруунун жана жүргүзүүнүн лингводидактикалык негиздерин аракеттер жасалды. Класстан тышкаркы жумуштардын мазмуну текталып, алардын алгылыктуу, ийкемдүү деген формалары ишгелип чыкты, камтылуучу

лингвистикалык-теориялык материалдар көрсөтүлүп, аларды жүргүзүүнүн сабак менен болгон карым-катышы, байланышы көрсөтүлдү.

**Изилдеөбүздүн методологиялык негизин** педагогика, психология жана лингвистика илимдериндеги соңку изилдеөлөр, алардын тыянактары, КРнын «Билим берүү жөнүндөгү», «Мамлекеттик тил жөнүндөгү» мыйзамдары, кыргыз тилин окутуунун мамлекеттик стандарттары, жаңы концепциялары жана кыргыз тилин жалпы билим берүүчү мектептерде окутуунун нормативдик документтери (программалар) түзүдү.

### **Изилдеөде төмөнкүдөй методдор колдонулдуу:**

#### **1. Теориялык методдор:**

- тилди окутуунун философиялык, педагогикалык, психологиялык, социалдык мааниси, максаты жана мишдети тууралуу жарык көргөн эмгектерди окуп үйрөнүү, жалпылаштыруу;
- кыргыз тилин окутуунун методикасына, класстан тышкаркы ёткерүлүүчү жумуштар боюнча жазылган илимий-методикалык эмгектерди талдоо;
- кыргыз тилин эне тил жана мамлекеттик тил катары өнүктүрүүгө бағытталган мамлекеттик, өкмөттүк мыйзамдарды, документтерди жана програмаларды терең өздөштүрүү.

#### **2. Практикалык методдор:**

- жалпы билим берүүчү орто мектептерде кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жумушгарды жүргүзүүнүн абалы жана проблемалары менен жакындан таанышшуу, иликтөө, сабактарга, ийримдерге ж.б. катышуу;
- мугалимдерден жана окуучулардан анкеталык суроолорго берген жоопторду алуу, ангемелешүү, үйрөнүү жана жалпылаштыруу;
- классстан тышкаркы жүргүзүлүүчү жумушгардын толук сценариин иштеп чыгуу, аларды мугалимдердин жана өзүбүздүн жетекчилик менен ёткөрүү;
- педагогикалык эксперименттерди жүргүзүү, анын жыйынтыктарын талдоо.

**Алынган натыйжалардын практикалык мааниси.** Сунуш кылышкан методикалык жол-жоболор, иштеп чыккан ык-жолдор, ой-сунуштар кыргыз тилин окутуунун методикасын жакшыртууга кызмат ыклив, практик мугалимдерге кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүгө керектүү дидактикалык маалыматтарды бере алат. Кыргыз тили боюнча келечекте филолог-окутуучу болуучу студенттерге лингвистикалык-методикалык айрым даяр материалдарды сунуш ыклат. Кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жүргүзүлүүчү иштердин айрым формаларынын болжолдуу үлгүлөрүнүн берилиши мугалимдердин бул бағыттагы иштерди уюштуруусуна жана жүргүзүлөрүнө негиз боло алат. Ошону менен биргэ эле кыргыз тилин окутуу-үйрөтүү иштерин өркүндөтүүгө өбелгө түзүп, жашгардын эне тилине болгон кызыгууларын арттырып, ал боюнча илимий жана практикалык билим,

билгичтик жана көндүмдөрүн байытууга да салым кошо алат. Окуучулардын байланыштуу кебин жакшыртууга карата бир катар алгылыктуу ой-сунуштарды, факты-материалдарды бере алат.

#### **Коргоого қоюлуучу негизги жоболор:**

- кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчү классстан тышкаркы иштердин жалпы эле билим жана таалым-тарбия берүү процессиндеги орду жана ролу;
- классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн психологиялык жана методикалык негиздери;
- классстан тышкаркы иштердин формалары жана мазмуну;
- классстан тышкаркы иштерде камтылуучу лингвистикалык материалдар;
- классстан тышкаркы жүргүзүлүүчү иштердин айрым формаларынын үлгүлөрү;
- сунуш кылышкан илимий-методикалык сунуштар эксперименттик жумуштар менен такталып, колдонуудагы ийкемдүүлүгү жана алгылыктуулугу;
- классстан тышкаркы жумушгардын окуучулардын байланыштуу кебин өркүндөтүү процессиндеги ролу жана мааниси.

**Изденүүчүнүн жеңе салымы.** Диссертациялык иштеп аткарууда изденүүчүнүн көп жылдар бою мектепте эмгектенген иш-тажрыйбаларына таянып, педагогикалык, тилди окутуунун методикасына арналган илимий эмгектерди терең талдап, жалпылаштыруу менен иштеп чыккан классстан тышкаркы иштердин үлгүлөрүн мектептерде өзү катышуу менен жүргүзүү. Мындай иштерди жүргүзүү боюнча практик мугалимдердин тажрыйбаларын үйрөнүп, суроолорго берилген жоопторду талдап, иш процесстерине катышып, алардын жыйынтыктарын иште колдондуу. Диссертацияда берилген теориялык жана практикалык ой-сунуштар толугу менен изденүүчү тарафынан жекече иштедли.

**Изилдеөнүн жыйынтыктарынын апробациясы.** Изилдеөнүн жыйынтыктары Улуттук университеттин мамлекеттик тилдин теориясы жана практикасы, кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедраларында талкууланды.

Эл аралык, Республикалык илимий-практикалык конференцияларда, Мамлекеттик тил күнүнө арналган окууларда баяндамалар окуулуп, пикирлер айттылды. Бишкек шаарынын кыргыз тили мугалимдеринин семинарларында баяндамалар жасалды. Атап айтсак, 1991-жылы Республикалык окуу жайларда “Мамлекеттик тилдин колдонулушунун проблемалары”- деген илимий практикалык конференцияда “Жалпы билим берүүчү орто мектепте кыргыз тили боюнча кружок уюштуруу”, 1998-жылы Ч.Айтматовдун

жылдыгына арналган “Ч.Айтматов жана дүйнөлүк адабият” аттуу илимий конференцияда “Айтматов жана доор” (кече-сабак), “Улантуучу тоңтордо текст менен иштөө”, 2000-жылы академик К.К.Юдахиндин 110 жылдык мааракесине арналган илимий-практикалык “Тил жана маданияттардын жакындашуусу” деген конференцияда “Кыргыз тили боюнча мектептерде жумалык өткөрүү тажыйбабыздан”, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата “Айыл чарба ишмерлеринин мамлекеттик тилди окутулушунун актуалдуу маселелери” аттуу конференцияда “Макал-лакаптар кыргыз тили кружогунда”, 2004-жылы “Кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр учун анын базалык курсун калыптаандыруу маселелери”- деген конференцияда “Мекен таануу темасындагы тексттер менен иштөө”, 2005-жылы Кыргыз-Түрк “Манас” университети жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил комиссиясы биргелешип уюштурган “Кыргыз тили – илим жана билим тили” аттуу илимий-практикалык конференцияда “Лексиканы окутууда окуучулардын өз алдынча иштөөсүн уюштуруу” деген темада докладдар окулган.

Диссертациялык иштин көлөмү жана структурасы. Диссертация киришүүдөн, эки главадан, корутундудан, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден турат.

**Киришүүде** изилдөөнүн темасынын тандалышы негизделип, анын актуалдуулугу аныкталган. Изилдөөнүн максат-милдети, жанылыгы, практикалык мааниси, коргоого алынып чыгуучу негизги жоболор, апробация, изилдөөнүн жыйынтыктарынын жарыяланышы тууралуу маалымат берилди.

**Биринчи глава.** “Кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жумуштардын таалим-тарбия берүү процессиндеги ролу” деп атальп, классстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүүнүн максаты жана милдети тууралуу маселелер карапат. Ошондой эле мындай иштерди жүргүзүүдө окуучулардын таанып-билиүү ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүүнүн психологиялык жана педагогикалык негиздери жөнүндө көнери сөз болот.

**Экинчи глава.** “Класстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүүнүн мазмуну жана формалары” деген аталашта аткарылды. Бул главада классстан тышкаркы жумуштарды уюштуруунун принциптери жана формалары аныкталып, алар конкреттүү иштер (кыргыз тили ийрими, бурч, дубал газета, КВН, конкурс, кече ж.б.) боюнча аткарылуучу жумуштар аркылуу иштелип чыкты.

**Корутунду** бөлүмүндө изилдөө жумуштарынын негизги тыйнажыйынтыктары белгиленип, кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчү классстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүүнү жандандыруу жана өркүндөтүү боюнча ой-сунуштар берилет.

## ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Иштин биринчи главасында («Кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жумуштардын таалим-тарбия берүү процессиндеги ролу») кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчү классстан тышкаркы жумуштардын билим жана тарбия берүү процессиндеги ролу жана мааниси жөнүндө ойлор айтылды. Кыргыз тили боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандартында: «Кыргыз тилин окутууда тилди үйрөнүүнүн коммуникативдик жана практикалык максатка бағытталгандыгы жөнүндөгү идеяга соң маани берилет.

Коммуникативдик бағыттагы курсун максаты окуучунун активдүү кеп ишмердүүлүгүн камсыз кылуу болуп эсептелет. Бул болсо окуучунун коомдук турмуштун түрдүү тармактарына чыгармачылык менен мамиле кылыш, активдүү катышуусу учун зарыл болгон тиңдик өбөлгөлөрдү практикалык жактан өздөштүгүрүүсүнө жетишүү, тактап айтканда, баланын коммуникативдик жөндөмүн жана кеп маданиятын керектүү деңгээлге жеткирүү дегенди туюндурат»<sup>1</sup> - деп айтылган.

Демек, кыргыз тилин окутууга коюлган бардык миддэттерди толук аткаруу учун сабак процессинде алган билимдерди, билгичтүрктерди жана көндүмдөрдү андан ары байытуу, терендөтүү учун сабакка ар тараалган жардам берүүчү билим берүүнүн башка кошумча формаларын, алардын түрлөрүн активдештируү – бүгүнкү күндүн актуалдуу проблемасы.

Изилдөө иштерин жүргүзүү процессинде көптөгөн байкоолордун, классстан тышкаркы иштери жүргүзүүнүн абалы менен жакындан таанышуунун натыйжаласында биз класстык сабак менен классстан тышкаркы иштерди айкалыштыра, биримдикте жүргүзбөстөн туруп, билим жана таалим-тарбия берүүнүн бардык маселелерин толук чечүү мүмкүн эмес экендигине бекем ынандык. Ошол эле учурда жалпы билим берүүчү мектептердин басымдуу көпчүлүгүндө классстан тышкаркы иштерди уюштуруу жана жүргүзүү каалагандай деңгээлде болбой жаткандыгына да күбө болдук. Албетте, мындай жагдай кыргыз тилин окутуу, үйретүү иштерине да өзүнүн таасирин тийгизип келет.

Мындай көрүнүш объективдүү жана субъективдүү бир катар жагдайшарттар менен түшүндүрүлөт. Алардын негизгилери катары төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө болот:

- айрым мугалимдер эмнеден баштоону жана кандай жүргүзүүнү толук жана жеткире андал-билишпейт;

<sup>1</sup> Республиканын мектептеринде кыргыз тили жана адабияты боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары (V-XI класстар). Долбоор. Бишкек. 1996, 2-бет

- классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн мазмунун (материалдарды тандоону) так аныктай алыштайт;
- мындай иштердин спецификалык өзгөчөлүктөрүн көнүлгө албастан, аларды кадимки сабактын үлгүсүндө же үй тапшырма сыйктуу жүргүзүштөт;
- классстан тышкаркы иштердин билим жана тарбия берүү процессиндеги ордун жана ролун так аныктай алыштайт;
- мындай иштердин формаларын жана түрлөрүн толук билишпейт;
- мындай иштерди жүргүзүүнүн жол-жобосу илимий-методикалык кенири изилденбеши, ал боюнча, жок дегенде, методикалык колдономонун жоктугу;
- классстан тышкаркы иштердин лингвистикалык жана дидактикалык негиздерин бүдөмүк түшүнүштөт ж.б.

Жыйынтыктан айтканда, кыргыз тили мугалимдеринин көлчүлүгүү классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнү толук билишпейт, мындай иштерди жүргүзүүгө аракет кылгандары теориялык да, практикалык да кыйынчылыктарга дуушар болушат. Мындай жыйынтык үстүрт же бирин-экин фактыларга гана таянылып чыгарылган жок. Изилдөө ишибиздин жүрүшүндө Талас обласындағы мектептердин кыргыз тили боюнча 186 мугалим ине ушул маселе менен кайрылганыбызда, алардын 138и классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнүн жол-жобосун билбей турғандыктарын мөюнга алысты.

Биздин оюбузча, бул көрүнүштө күнөөнү толтуу менен мектеп мугалим ине коюу чындыкка шайкеш болбай калат. Ангкени педагог адистерди даярдаган жогорку окуу жайларында кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчүү классстан тышкаркы иштердин методикасына жетишсиз көнүл бурулат, ал боюнча методикалык иштөмөлөр жокко эссе, андай иштерди уюштуруу жана жүргүзүү ушул убакътка чейин атайдын иликтөөнүн объективисине алына элек, кыргыз тилин окутуу методикасына арналган эмгектерде бул проблемага толук көнүл бурулган эмес же учкай гана жалпы маселелер тууралуу айтылган ж.б.

Биз кыргыз тили боюнча билим берүүнүн сабактан башка ары алгылыктуу, ары ийкемдүү формасы катары ал боюнча классстан тышкаркы жүргүзүлүүчүү иштерди таанып-билибиз. Классстан тышкаркы иштер кыргыз тили сабагынан, жалпы эле билим жана таалым-тарбия процессинен ажыратылган, өзүнчө максат койгон, бөлөк иш-чара эмес. *Ал – билим, тарбия берүүнүн ажырагыс составдык болулук, окуучулардың кыргыз тили боюнча алган билимдеринин көнөйтүүчү, толуктоочу жана практикада колдонулушун көрсөткөн, үйрөткөн, сабак процессинен айырмаланган, өзүнө мүнөздүү болгон артыкчылыктарга ээ болгон билим, тарбия берүүнүн формасы.*

Республикадагы билим берүү системасын реформалоого багытталган улуттук «Билим» программасынын белгиленген негизги беш милдетинин биринчиси билим берүүнүн жеткиликтүлүлүгүн көнөйтүүгө арналган. Бул милдет жалпы билим берүү системасына коюлуу менен бирге ар бир

конкреттүү сабакка, предметке да жүктөлгөн. Аталган милдетке ылайык жалпы билим берүүчү мекемелерде окутуулуп жаткан сабактарга, анын ичинде, кыргыз тили сабагына да кошумча милдет, жүктөрдү аткарууну талаап катары койду. Натыйжада кыргыз тилин окутуунун илимий-методикалык негиздерин өркүндөтүүгө, алдыңкы тажрыйбаларды жайылтууга, окутуу процессинде инновациялык жана интерактивдүү ык-жолдорду колдонууга, мугалимдин чыгармачылык изденүүсүнө, жалпы эле билим берүү процессин толуктоого, жаңы форма, жолдорду издел табууга кенири жол ачылды. **2003-жылдын 25-апрелинде** кабыл алынган **«Билим берүү жөнүндөгү»** Кыргыз Республикасынын Мыйзамында: «...билим берүү процесси - педагогдордун түзөн-түз катышуусу жана окуп жаткандарадын өз бетинче окуусу менен ар кандай түрдөгү сабак отүү формасында, ошондой эле, окуп жаткандаран жана бүтүрүүчүлөрдөн экзамен, зачет алуу, аттестациялоонун дагы башка түрлөрү аркылуу тарбиялоонун жана окутуунун уюшулган процесси», - деп<sup>1</sup>, конкреттүү талаап коюлуп, бир катар жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды.

Кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы иштер окуучулардын эне тил сабагында алган билимдерин толуктоо, тилдин трабиялык маанисин күчтүү аркылуу алардын жөндөмдүүлүктөрүн естүрүү, кызыгууларын арттыруу, оозеки жана жазуу кептериндеги көндүм дөрдү чындоо максатын көздөйт. Айтылган бул пикирге, практик мугалимдердин тажрыйбаларына, методикалык эмгектерге, билим берүү боюнча кабыл алынган мыйзам-документтерге таянуу менен биз кыргыз тили боюнча етүлүүчүү классстан тышкаркы иштердин негизги максаты катары төмөнкүлөрдү белгилейбиз:

- билим берүүнүн жаңы концепциясында: «... осуп келе жаткан муундарды улуттук маданият, элдик каада-салт, ыймандык жана эстетикалык баалуулуктар менен тааныштыруу, ошол эле учурда аны жалпы адамзаттык баалуулуктар менен айкалыштыра ишке ашыруу»<sup>2</sup>, - деп белгиленген. Кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчүү классстан тышкаркы иштер, барыдан мурда, ушул талантты турмушка ашырууга багытталган;

- кыргыз тили мамлекеттик статус алганы анын коомдук, саясий-экономикалык, маданий-массалык ички иштерди гана кенири тейлебестен, улуттаралык жана эл аралык мамилелерди тейлөө кызметина да активдүү катыша баштады. Мектеп окуучулары кыргыз тилинин бул функциясы тууралуу да маалымат алууга милдеттүү;

- кыргыз тили сабагы тилди карым-жатыш жасоонун негизги куралы катары жетишерлик окутканы менен, эне тил улуттук маданияттын, каада-

<sup>1</sup> Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. //Эркинтоо, 2003, 13-май.

<sup>2</sup> Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнү жаңылоонун концепциялары. - Бишкек, 1993, 3-бет.

салттын, үрп-адаттын, адептүүлүктүү алып жүрүүчүсү, күзгүсү экендигин толук жеткире албайт. Бул максатты да класстан тышкаркы иштер өз мойнуна алат;

- коомдун өнүгүшү, экономикалык катыш-байланыштын түздөн-түз эл аралык, аттагул дүйнөлүк аренага чыгышы тил маданиятынын, кеп маданиятынын да жаны баскычка көтөрүүнү талап кылууда. Аталган талалты аздыр-көптүр канагаттандырууга да классстан тышкаркы иштер өз салымын кошууга тийиш;

- эне тилин лексикасын, тил байлыгын жана мұмкүнчүлүктөрүн турмуш талабына ылайык жеткиликтүү колдонууга үйрөтүү;

- кыргыз тарыхын, кыргыз саякырасын үйрөтүүнүн бир булагы катары эне тилин пайдалануу;

- кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы иштерге катышкан окуучулар

аркылуу, башка андай иштерге катышпаган окуучуларды эне тилин үйрөнүүгө кызыктыруу;

- окуучулардын орфографиялык, пунктуациялык жана стилистикалык сабактуулуктарын арттырууга жетишүү;

- кыргыз тили боюнча оозеки кеп маданиятынын мыкты үлгүлөрүн үйрөтүү жана жайылтуу;

- юсуп келе жаткан муундун өкүлдөрүн инсан катары калыптануусуна шарт түзүү ж.б.

Бул максатты ишке ашыруу учун ар бир класстагы окуучулардын кыргыз тили боюнча алып жаткан билимдеринин, өздөштүрүүлөрүнүн деңгээлдерин жалпы класс боюнча жана ар бир окуучулагы жекече абалын аныктоо зарыл. Бул учун мугалим сабак процессиндеги ар бир окуучунун ишкердүүлүгүн, берген жоопторун, жазуу иштерин, кызыккан суроолорун тактоодон баштоосу керек.

Окуучунун тил боюнча кызыккан маселелери, сез байлыгы, оозеки кеби терен талданат. Программалык материалдардын, окуу китобинде берилген маалыматтардын жана көнүгүү иштеринин окуучунун билим алуусуна, тилди өздөштүрүүсүнө тийгизген таасири аныкталат. Окуучуну программалык темалардын кайсынысы көбүрөөк кызыктырат, тил боюнча кайсы маселелер окуучу учун жетиштүү, кайсынысы жетишсиз, кайсы багыттагы иштерди терендөтүү керек сыйктуу суроолор алдын ала тактальп алынат. Андан соң окуучулардын кыргыз тили боюнча сабактан тышкаркы убактарда билим алууга кызыгуулары, эң негизгиси мүмкүнчүлүгү, убактысы барбы деген маселе чечилет. Аталган проблемалар белгилүү деңгээлде чечилгенден кийин сабактан сырткаркы иштерди жүргүзүүгө өзүнүн кандай мүмкүнчүлүктөрү, каражаттары бар, мектептин жагдай-шарты кандай иштерди жүргүзүүгө жол берет, мына ушуларды терен талдап алат.

Кыргыз Республикасынын Эл мугалим и Бектур Исаков: «... кыргыз тили ойдун тактыгы, ачыктыгы жана сулуулугу менен айырмаланат. Мына ушундай туюндуруу мүмкүнчүлүгү мол, ийкемдүү, канаттуу, эрин жана тил күсү боюнча тыбыштык ыргак жаратып турган ата-баба тишин келечек ээлдерине өткөрүп берүү керек. Окуучу оюн өз тишинде эркин, жатык, так, таамай, чечен, таасирдүү, куюлуштура сүйлей билсиз»,<sup>1</sup> тышкаркы жүргүзүлүүчү иштердин негизги бағытын жана мазмунун аныктоого тийиш.

Белгилүү педагог-окумуштуу Кыргыз Республикасынын Эл мугалим и И.Бекбоев «Билим» программасынын талалтарына ылайык жаңы мүундагы мектептерди жаратуунун зарылдыгын белгилеп, анын базалык мүнездөмөсүндө төмөнкү алты белгинин болушун көрсөткөн:

1. Азыркы мектептин борборунда окуучу бала турши керек;
2. Балдарды өзүнө тартуучу жасагымодуу жасадай түзүлүшүн зарыл;
3. Гумандуу, демократиялык, бардыгын өзүнө тартибчыч мектеп;
4. Ийгиликтин мектеби болууга тийши;
5. Адептүү инсанды тарбиялоочу мектеп;
6. Үй-бүлөнүн шериги, досу болууга тийши<sup>2</sup>.

Азыркы мектептерге коюолуп жаткан талалтардын өзүнөн көрүнүп тургандай, алардын бардыгын чечүүгө сабак процесси алсыздык кылат. Ал учун классстан тышкаркы иштерди жүргүзүүнү активдештириүү жана көнөйтүү зарылдыгы бар. Экинчиден, коюолуп жаткан бул талалтардын көпчүлүгү билим, тарбия берүүнүн класстагы жана андан сырткаркы иш-аракеттерди жүргүзүүнүн психологиялык негиздерине, жагдай-шарттарына түздөн-түз

Кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы иштерди жүргүзүү кандай формада, кандай мазмунда жана кайсы жайда иштөлбесин, ал билим берүүнүн, болгондо да кыргыз тили боюнча терендөтүп билим берүүнүн бир формасы болуп эсептелет. Ошондуктан мындай иштердин бардыгы педагогикалык процесс. Бул процессте максаттуулук, мазмундук жана натыйжалык компоненттер милдеттүү түрдө болушу талап кылынат. Эгерде аталган катарадагы маселе катары каралса, каалаган натыйжаны алуу өтө кыйын.

<sup>1</sup> Кыргыз тилинин альтернативдүү окуу программасы V-XI класстар учун. Түзөн: Б.Исаков. Бишкек, 2000, 4-бет

<sup>2</sup> Бекбоев И. Жаңы мүндагы келечек мектептин базалык мүнездөмөлөрү жана азыркы мектептин ишинин мазмунун жаңылогоо коюолуучу талаптар жөнүндө. «Эл агаартуу», 1999, №3-4, 1-13-беттер.

Кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы иштерди пландаштыруу жана уюштуруу процессиндеги мугалимдин иш-аракеттерин эки бағытта жүргүзүлүшүн максатка ылайык деп эсептейбиз. Биринчиси – етүлүүчү материалдардын тематикасы жана мазмуну, экинчиси – аларды түздөн-түз ишке ашыруучу катышуучуларды тандап алуу.

Өтүлүүчү материалдардын тематикасын жана мазмунун иликтөөде мугалим мына буларга таянышы талап кылынат:

1. Окуучулардын кыргыз тили боюнча программалык материалдарды ездөштүрүү деңгээли;
2. Алардын ичинен окуучуларды өзгөчө кызықтырган материалдар;
3. Окуучулар сабак процессине бөлүнгөн сааттарда алган билимдеринин жетишсиздиги, аны арттырууга бөлүнгөн убакыттын жол бербеси;
4. Билим берүү стандартынын, концепциясынын талаптарын толук аткарууга өбелгө түзүүчү кошумча маалыматтар;
5. Эне тили боюнча алынуучу билимдердин ичинен кийинки социалдык-турмуштук ишкердүүлүктөрдү жүргүзүүдө керек болуучу материалдарды терендөтийн ездөштүрүү зарылдыгы;
6. Кеп маданияты, орфография боюнча кошумча маалыматтарды ездештүрүү зарылдыгы ж.б.;

#### **Катышуучуларды тандап алууга коюлуучу таланттардын негизин теменкүлөр түзүшү зарыл.**

1. Окуучунун толук өз каалоосу менен келиши;
2. Окуучунун бул ишти толук андал-билиши;
3. Окуучунун белгилүү бир конкреттүү максатты көздөшү;
4. Окуучунун кызыгуусу, умтулуусу;
5. Окуучуларды тандоодо алардын жакшы же начар окугандыгы негизги критерий болбошу;
6. Окуучунун жеке жөндөмдүүлүгү, индивидуалдуу өзгөчөлүгү;
7. Окуучулардын социалдык-турмуштук, материалдык, үй-бүлөлүк жагдай шарты;
8. Окуучунун ата-әнесинин кабардар болушу, макулдугу жана көмөгү.

Иштин экинчи главасында («Класстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүүнүн мазмуну жана формалары») кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жүргүзүлүүчү жумуштардын мазмуну жана формалары тууралуу сез болот.

Кыргыз тили боюнча классстан тышкаркы жүргүзүлүүчү иштердин формалары же түрлөрү етө көп жана ар түрдүү. Мынданай ишгердин негизигилери жана практикада көбүрөк колдонулган формалары катары лингвистикалык ийримдерди, кечелерди, КВНдерди, олимпиада, конкурстарды, дубал газеталарды, кыргыз тили бурчтарын ж.б. көрсөтүүгө болот. Булардын

айрымдары дайыма, такай иштөлсө, кээ бирөөлөрү мезгил-мезгили менен, же окуу жылы боюнча бир-эки жолу еткөрүлүүчү түрлөрү да болот. Мынданай иштерди группалык жана индивидуалдык иштер деп бөлүштүрүүгө жол берилет. Бул иштерди бир класстын, бир нече параллель класстын окуучулары менен, ошондой эле бир нече класстардын (мисалы, V-VI, VII-VIII кл.) окуучуларынын катышуусу менен алыш барса болот.

Мынданай жумуштарды жүргүзүүдө анын мазмунун алдын ала тактап, терең ойлонуштуруп алуунун мааниси чон. Иштин мазмуну толук аныкталгандан кийин аны ишке ашыруунун формасы такталат. Тандап алган формага, анын мүмкүнчүлүктөрүнө ылайык мазмунга өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилет. Ал эми кыргыз тили боюнча ийримдерди уюштурууда иштин тематикасын тактоодон баштоо жөндүү. Тема такталган сон ал боюнча мектеп окуучуларынын алган программалык билимдери, кызыгуулары, тема боюнча ездөштүрүүгө татаал болгон маселелери иштин негизги мазмунун түзүүсү зарыл. Ийримди уюштуруу жумуштары булар менен эле бүтпөйт. Анын мүчөлөрү, жалпы эле катышуучулар такталгандан кийин ар бир катышуучунун аткаруучу иштери конкреттешгирилет. Ошондой эле ал жумуш оозеки же жазуу формасында, баяндамабы же билдириүүбү, талкуу же дубал газетада жарыяланабы сыйктуу суроолор да чечилип, иш-аракеттер омного бағытталып жүргүзүлөт.

Класстан тышкаркы жүргүзүлүүчү жумуштардын формаларынын мүмкүнчүлүктөрү, чектелүү жактары жана кыргыз тилин окуутудагы маанисин так аныктоо зарыл. Мисалы кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчү КВНдерде, конкурстарда атаандашуу, утуп алууга умтулуу басымдуулук кылыш, жана иш-аракет эмоционалдуу абалда жүргүзүлүп, команда мүчөлөрүнүн кыргыз тили боюнча билимдеринин жетиктигин, тез ойлонуусун, тапкычтыгын талап кылат. Мында берилүүчү суроолордун кызыктуулугу, проблемалуулугу, реалдуу турмуш менен байланыштуулугу да мааниге ээ болуп, аларга карата берилген жооптор, окуучулардын кеп ишмердүүлүүгү адабий тилдин нормасына ылайык туура, так жана жеткиликтүү, ошол эле учурда кыскалыгы менен нускалыгы да көнүлдүн борборунда болууга тийиш.

Класстан тышкаркы жумуштардын формасына жана мазмунуна жарааша ар бир ишке жалпы максаты менен бирге конкреттүү, жеке максаттар да коюлушу кажет.

Диссертациялык иште классстан тышкаркы жумуштардын ичинен негизгилерине, б.а., ийрим, дубал газета, КВН, конкурс, олимпиада, кече, жумалыктар тууралуу көнциири маалыматтар берилет. Ошондой эле айрым жумуштардын үлгүлөрү тиркеме түрүндө берилди.

**Изилдөөнүн жыйынтыктары төмөнкүдөй корутунду чыгарууга жана айрым сунуштарды берүүгө мүмкүнчүлүк түздү:**

1. Кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы жүргүзүлүүчү бардык иштер энэ тили боюнча орто мектептерде билим жана таалым-тарбия берүүнүн өзүнчө бир формасы болуп саналат.
2. Класстан тышкаркы ишгелүүчү иштердин бардыгы Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамы жана башка нормативдик-мамлекеттик талаптарды, жоболорду, концепцияларды жана стандарттарды турмушка ашыруунун алда канча алгылыктуу формасы катары толук таанышты жана кенири жайылтышты кажет.
3. Кыргыз тили боюнча жүргүзүлүүчү класстан тышкаркы иштер – кадимки сабактардан айырмаланган, өзүнө гана мүнөздүү өзгөчөлүктөргө ээ болгон, сабак процессинде алган билимдерди толуктоочу, еркүндөтүүчү жана бекемдөөчү функцияга эгедер педагогикалык иши-аракет.
4. Мындай иштерди жүргүзүүдө анын жалпы эле билим жана таалым-тарбия берүү процессиндеги ролун, ордун жана максат, милдет, мазмунун аныктап, тактап алуунун мааниси чон.
5. Класстан тышкаркы иштер окуучулардын энэ тили боюнча алган билимдерин жогорулатуу, алардын таанып-билиүү ишмердүүлүктөрүн еркүндөтүү максатында жүргүзүлгөндүктөн, мындай иштердин психологиялык жана педагогикалык негиздерин билүү жана аларга таянуу зарыл.
6. Класстан тышкаркы иштерди уюштуруу жана алып баруу жумуштарында ага даярдык көрүү, пландаштыруу, материалдарды, темаларды ылгоо, катышуучуларды аныктоо сыйктуу маселелер комплекстүү терең ойлонулушу, чечилиши зарыл.
7. Энэ тил боюнча жүргүзүлүүчү класстан тышкаркы иштерди милдеттendirүү, тануулоо жана мажбурлоо жолу менен аткаруута жол берүүгө болбойт.

**Диссертациянын негизги мазмуну төмөнкү эмгектерде жарыяланган:**

1. 7-8-класстарда кыргыз тилинен кружок иштерин еткөрүү. // Респ. окуу жайларда мам. тилдин колдонулуш проблемалары. Конференциянын мат-ры. - Бишкек. КМУУ. - 1991. - 60-61-бб.
2. Кыргыз тили боюнча кече уюштуруу тажрыйбабыздан. // К.К.Сартбаевдин 80 жылдыгына арналган илимий конф. мат-ры. - Бишкек. КМУУ. - 1992. - 92-93-бб.
3. Сөз түркүмдерүн окутууда энэ тили боюнча сабак жарышины мааниси. // Тилдик байланыштар көп тилдүүлүктүн шартында. Тилди окут. Проблемалары боюнча конференциянын материалдары. – Бишкек. БГУ. - 1993. - 47-48-бб.
4. Кыргыз тили кружогун уюштуруу жана еткөрүү. // Вестник. КГНУ. Серия: филологические науки. Вып.2. – Бишкек. - 1996. – 168-173-бб.
5. Жалпы билим берүүчү орто мектепте кыргыз тили боюнча жумалык еткөрүү. // Вестник. КГНУ. Серия: филологические науки. Вып2. – Бишкек. - 1996. – 213-218-бб.
6. Кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы иштерди еткөрүүнүн билим берүүчүлүк жана тарбиялык мааниси. // Ч.Айтматовдун 70 жылдыгына арналган эл аралык практ. конф. мат-ры. - Бишкек. БГУ. -1998. -116-119-бб.
7. Дубал газета – окуучулардын речин өстүрүүдөгү негизги каражат. // Ч.Айтматовдун 70 жылдыгына арналган эл аралык практ. конф. мат-ры. - Бишкек. БГУ. - 1998. - 89-102-бб.
8. Фразеология сабагы кыргыз тил кружогунда. //Ж.Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Серия 1. Гуманитардык илимдер. – чыг.3-4. Филология. Тил таануу. – Бишкек. КУУ. - 2002. - 305-307-бб.
9. Эни тилим – энэ сүтүм вечер-кеченин материалдары. // Ж.Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Серия 1. Гуманитардык илимдер. – чыг.3-4. Филология. Тил таануу. – Бишкек. КУУ. - 2002. - 308-311-бб.
- 10.Антонимдер кыргыз тил кружогунда. // Ж.Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Серия 1. Гуманитардык илимдер. – чыг.3. Филология. Тил таануу. – Бишкек. КУУ. - 2004. - 145-148-бб.
- 11.5-6-класстарда кыргыз тил бурчун уюштуруу. //Ж.Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Серия 1. Гуманитардык илимдер. – чыг.3. Филология. Тил таануу. – Бишкек. КУУ. - 2005. - 148-150-бб.
- 12.Кыргыз тилиндеги макал-лакаптар боюнча сабак-таймаш еткөрүү тажрыйбабыздан. //Ж.Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Серия 1. Гуманитардык илимдер. – чыг.3. Филология. Тил таануу. – Бишкек. КУУ. - 2005. – 196-199-бб.

13. Кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы ишгерди жүргүзүүнүн лингводидактикалык негиздери. // Ж.Баласагын атындагы КУУнун Жарчысы. Серия 1. Гуманитардык илимдер. – чыг.3. Филология. Тил таануу. – Бишкек. КУУ. - 2005. - 199-202-бб.

Күкүн Назарбекованаын 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча «Орто мектептерде кыргыз тили боюнча откөрүлүүчүү класстан тышкаркы жумуштар» аттуу диссертациялык изилдөөсүнө

## РЕЗЮМЕ

**Түйүндүү сөздөр:** Билим, тарбия, класстан тышкаркы жумуштар, уюштуруу, откөрүү, эффективдүү ык-жолдор, мазмун, форма, үлгү, ийкемдүү, алгылыктуу.

**Изилдөөнүн обьектиси:** орто мектептерде кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы жумуштарды жүргүзүү процесси.

**Изилдөөнүн предмети:** кыргыз тили боюнча откөрүлүүчүү класстан тышкаркы жумуштардын дидактикалык негиздери.

**Изилдөөнүн маасаты:** кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы жумуштарды откөрүүнүн алгылыктуу формаларын, мазмунун аныктоо, аларды уюштуруунун жана жүргүзүүнүн каражаттарын, ык-жолдорун иштеп чыгуу.

**Изилдөөнүн методдору:** теориялык анализ жана жалпылаштыруу, байкоо, анкета жүргүзүү, пикир алышуу, педагогикалык эксперимент.

**Изилдөөнүн илимий жаңылыгы:**

- кыргыз тили боюнча откөрүлүүчүү класстан тышкаркы жумуштардын лингводидактикалык негиздери алгачкы жолу комплекстүү иштелип чыкты;
- андай иштердин мазмуну такталып, алгылыктуу, ийкемдүү деген формалары колдонууга сунуш кылышы;
- класстан тышкаркы жумуштардын лингвистикалык теориялык материалдары, алардын кадимки сабак менен болгон карым-катышы, байланышы көрсөтүлдү.

**Изилдөөнүн практикалык маасини:**

- класстан тышкаркы жумуштарды откөрүү боюнча иштелип чыккан ык-жолдор, ой-сунуштар кыргыз тилин окутуунун методикасына жаңы маалыматтарды бере алат;
- мектеп мугалимдерине кыргыз тили боюнча класстан тышкаркы жумуштарды уюштурууга жана откөрүүгө практикалык даяр материалдарды берет;
- жогорку окуу жайларынын студенттерине окулуучу «кыргыз тилин окутуунун методикасы» курсунун, езүнчө отгүлүүчүү атайын курстардын мазмунун өркүндөтүргө салым кошот;
- окуу программаларын, окуу кигептерин түзүүчүлөргө айрым керектүү сунуштарды берүүгө жарайт.

## РЕЗЮМЕ

на диссертационное исследование Назарбековой К. «Внеклассная работа по кыргызскому языку, проводимая в средних школах» по специальности 13.00.02 теория и методика преподавания (кыргызский язык).

**Ключевые слова:** образование, воспитание, внеклассная работа, организация, проведение, эффективные методы, содержание, форма, образец, гибкий, приемлемый.

**Объект исследования:** процесс проведения внеклассной работы по кыргызскому языку в средних школах.

**Предмет исследования:** дидактические основы проведения внеклассной работы по кыргызскому языку, а также разработка средств и методов их организации и проведения.

**Цель исследования:** определение содержания и приемлемых форм проведения внеклассной работы по кыргызскому языку, а также разработка средств и методов их организации и проведения.

**Методы исследования:** теоретический анализ и обобщение, наблюдение, анкетирование, беседа, педагогический эксперимент.

**Научная новизна исследования:**

- впервые разработаны комплексные лингводидактические основы внеклассной работы по кыргызскому языку;
- определено содержание внеклассной работы и предложены к исследованию наиболее приемлемые и гибкие формы;
- даны лингвистические теоретические материалы по внеклассной работе, их отношение и связь с обычным уроком.

**Практическая значимость исследования:**

- разработанные методы и формы по проведению внеклассной работы вносят вклад в методику преподавания кыргызского языка;
- данное исследование может служить готовым практическим материалом для учителей в организации и проведении внеклассной работы;
- материалы исследования могут быть использованы для усовершенствования курса «Методика преподавания кыргызского языка» и некоторых спецкурсов, проводимых среди студентов вузов;
- данная работа также может дать ряд необходимых предложений при составлении учебных программ и учебников.

To K.Nazarbekova's dissertational research «Extracurricular activities on Kyrgyz language in secondary schools».

Speciality 13.00.02. Theory and methodology of teaching (kyrgyz language)

**Key words:** education, upbringing, extracurricular activities, forming, organization, realization, effective methods, contents, form, pattern, flexible, acceptable.

**Object of research:** The process of extracurricular activities realization on Kyrgyz language in secondary schools.

**Subject of research:** The didactic bases of extracurricular activities realization on the Kyrgyz language.

**Research aim:** To define the contents and acceptable forms of extracurricular activities and methods of their organization and realization.

**Methods of research:** The theoretical analysis and generalization, observation, questionnaire, conversation, pedagogical experiment.

**Scientific novelty of research:**

- The complex lingvo-didactic bases of extracurricular activities on the Kyrgyz language have been worked out for the first time;
- The contents of extracurricular activities has been defined and the most acceptable and flexible forms were given for usage.
- The linguistic theoretical materials on extracurricular activities, their relation and connection with an ordinary lesson have been shown.

**The practical value of research:**

- The developed methods and suggestions on extracurricular activities realization can contribute new information to the methods of Kyrgyz language teaching.
- The given research can serve as the accomplished practical material for teachers in organization and realization extracurricular activities.
- The materials of the research can be used for the improvement of discipline "The methods of Kyrgyz language teaching" and some other electives for students in ITEES.
- The given research also can give the number of useful suggestions to the designers of the curriculums and textbooks.